

Вый Мур

ЕКП(б) Лусса РК-ләни да РК-ләни гаъзет.

№ 66 (319)
Сенітабр
10 лун
1935 во

Гаъзет петө бид күйм дүйнін отчимд.
Піомёдою шаң мәдәният маркатор
Адрес: Абжакој, Редакција

Сүзебан да.

Бо көнжө 6 шаңт, 6 төмөн көнжө 3 шаңт,
3 төмөн көнжө 1 шаңт да 50 ур.

Петө ВІТОДУВО

Комі комсомоллы 15 во

Комі областувса комсомолскай органдызация-краснознамоније Іеңінскей комсомоллди составиң үкөд. Кың і Саузың паста став комсомоллыс, мілан областувса органдызация чужис да крепміс революциональ знамяко дорјан тышын.

1918-д во біріншінде перво жеткітіс комсомолскай органдызация. Комсомолдың том іюз, медвоңда лунасында дасаңын, соңын, муналісны гражданској војна вылод, тоныда кіаныс вікторка күтімден. І гражданској војна помаломин комсомолдың ужыс вәлі зев төдчана Герд Армияб мұның комсомолечкас—асынан комсомолскай ентузіазмын бағылдасын геройческое тыш вылод отрадса став бојечкассо, најо, фронтасын медвоңдарадаңын мундымен петкөлісны анысқа коммунистической партияны медеа бур отсанысон.

Капіталістіческай інтервентіа-сас, белој баңдітіасас жүргірін, уна комсомолечкас пүктісны асынан олдасо, кың донна Калікова, Шарапов і мүкөд.

Гражданскай војна понада бірын Комі областувса комсомол органдызация бындас да йонміс социализм течак—хөзяйственије фронт вылыш, ворлеңомын, кылдочомын, колхозасын да с. в.

І быд үжын комсомол петкөліс геройствою да мужествомене обраңацкас, кың Конанов Иван, Калінин Ніколај, Тебенекова Парасковя, Кокшарова Настя—віорлеңомын да кылдочомын медеа бур ударникас.

Емде уна комсомолеч, комсомолка віорфорт вылыш да колхозасындаудацајас і мілан рајонуна комсомоллён, кың Кустышев Йогор, кодлыс бірігадасо преміруя тлісны областувса да ставсојуза преміяби, Лобанов Иван Васіл, лобічлыс бірігада (Поруб), воли премірујтма ВЛКСМ Обком.

Горд знамяби, Латышевлди да Ігутовлди бірігадајас боотлісны уна преміябиас. Карманова Йеділа Ніколаевна ворлеңомын да кылдочомын ударница, бын вілхозын бірігадырын. Чукылев Мірон (Гернос) Галева Ульяна да Кус тышева Клавдия віорфонтвылышаударникас да уна мүкөд ударницајас.

Рајонувса органдызацияның 6нін шілдесінде 391 морт на пінши 67 нынбаба. Комі комсомоллы 15 весеа юбілеј көнжө лбөддігін комсомол радио содиши—піріси 26 морт.

Рајонувса органдызацияны уна комсомолечкас ужалдың ответственібі, веекбілдана ужас вылыш,—колхозасса юралысын 3 морт, школајасын велдышасын 24 морт, трактористјасын 10 морт, ізбачјасын 8 морт, счотоводјасын 7 морт, поштаын да телеграфдорын ужалысас 12 морт, віорфонтвылыш да колхозасса бірігадајасын 10 морт, скот вілдымын 12 морт да унаан мүкөд почеттөй ужас вылыш.

Комунист партія да сылбын вождь Сталін йорт веекбілдем улыш, ленінскай комсомол піори уна мілілон лыда боевој краснознамоније отрада. І сылыш індіді сө олбасын нұдімдін і вождь комсомол лоб социализм стрійтімін медвоңда отсаныбон коммунистической партіялы да честон піртас олдома Сталін йорттың сұтбідомын мөржассо—том іюзлы коммунистический болашақтама күнде.

Абіссеинской јөзөс доржом күнде ставмұвымысса конференция

Сенітабр 3-д лунө Шаріжын мұніс Абіссеинской јөзөс доржом күнде ставмұвымысса конференция. Конференциянын прімітісны участіе делегаттар 120 быд пәлдес органдызация.

Конференциянын прімітіс Шаріжын мұніс Мароель Кащен, Ментуссо да мүкөддіяс.

Конференция прімітіс резолюция көдөн корд Ліга нації-ос Абіссеинской јөзөс независимості обеспечітім күнде енергічій дејствіејас.

Сенітабр 3-д лунө Шаріжын состоитіс ужалыс јазындағы 5 мінінг, кодјасоң болі направітім Гітальянской фашізмін Абіссеинской захватында күнде планасын паныд. Мінінгіасын участіе 25 суре морт Шаріжка ужа-лыс јөз.

Мінінгіасын участіе 6 мартында паныд планасын паныда таңыла-лыс політікас.

Прімітім резолюциясасын ві-тавсбі, мың Шаріжка ужалыс јөз решітілібілі сұтбыны паныд Гітальянской фашізмін преступлій замысласы, кодјасын лөсөддічони пәкірін Абіссеинской.

Резолюциясасын кордны ліга нації Советтың правителствоасса делегатасының независимості сохранітім күнде решітілібілі меражас при мінінгіасын.

ТАСС.

Војвывса выльторјас

Бохомской районувса „Первое мая“ үйіні колхозасын практикалык хөзінек Окулов В. А. сконструиријтіс колхозасын лун-ужас подсчитајтім күнде машина. Тајб машінкассо Војвыв кра-

Правда Севера.

Луннас бостоны 2 лун уж

Гернесса „Геятель“ колхозын 6-д брігадаын 84 арбса колхозын Герфітов К. П. турун ышкан ужын ужалома трудоспособној јөзкөд радбөн, сы борын ңешкөма 600 жүр шабди.

Оні осталыңды колхозынкласкод радын былун вундомон босто 1 лун уж, а 31-д лунд обед борын вундома 10 суслан аңкыш. Ужалыгас кыпдот термөдлө ужас 1-осталыңды јөзсө. Нас тројенеңдис зев бодрој Герфітов шуво „таво-пә мі ставным озырмам бура көд, ңөтік вошемастыг-көд іфталам став урожајс.“

Мыјла „Керөс“ кольчіс бөрө

„Керөс“ колхоз (Абжаој) уборка ужасын мукод колхоз жас дорој юна көлө бөрө колхозлөн турун пуктөм та лун кежлө абу-на помалома ңань уборка мунё ңекытчо шогмытёма, аңкыш сентабр 4-д лун кежлө вөлі босттөм -на і уна киггіз му вылас. Арса көзә колхозлөн абу-на помалома. Колхозынкласкод уж вылө петоны 10-11 часын, колхозын бескөдлыс жас

хозын ас кадо уборка уж по малом вылө колхозынкласкод пөвсын массебөй уж пуктөм пығді, колхозынкласкод пөвсын нүвөн сещом уж, разяснајтойны сірі, мыж мі ого вермө ужавны, вајо вежж міланөс да с. в.

Рајзолы колө заставитны „Керөс“ колхозса бескөдлыс жасс ужавны.

Ур гыж.

Трофімов тыртіс ңань заготовка 100 прөчент вылө

Гернесса „Горыс“ колхозса 1-д брігада брігадир Трофімов ңань заготовка план 58 кілгр. тыртіс 100 прөч. вылө да бур качествени

Трофімов брігана бөреа колө вөтчыны Гернесса колхозжасса став брігадајасыслы.

Федунев.

Віньїцкөј област тыртіс ңань сдајтан план

Ңань сдајтөмис Союз паста көлан всясын дорој мұна юна бура Крымса орденоносіб республіка, днепропетровщина да Кіевщина бөреа ңань сдајтөм күзде воеа плансө тыртіс Віньїцкөј област. Ңань сдајтан плансө ставиас тыртіс август төлшеси, — 1 төлшес да 5 луиин вөзжык колым воеа дорој.

(ТАСС).

Загарскөј колхоз ңань заготовка план тыртіс 100 прөч. вылө

Абжаојса „Загарскөј“ колхоз сентабр 7-д лунд гөрд обозбон ңань заготовка план тыртіс 100% вылө да бур качествени. Бөтчөй „Загарскөј“ колхоз бореа.

Шмырін мынтома зајомыс взнос 100 пр. вылө

Райздравын юралыс Шмырін мынтома 100 пр. вылө да оні көсжөн зајомыс взносі (100 пр. гіжесыны софтөд. уждан өрті гіжеси) мынтома

Воронцов.

5 лунён, Александра Съепановна перјіс 11,5 лун уж

Гернесса сеятель колхозын 1-ой брігадаын ударыча Ложкіна Александра Съепановна 5 кілометра сајын, гортаас ветлытөг „Вольга Віцын“ ңешкөма, песома да волсалома 1200 жүр шабди, да віт лун сені ужаломын перјёма 11,5 лун уж. Тащом ужесе колхоз правлеңнө Ложкінаös премі рујтіс 25 шајтөн.

Н. Вахнін.

„Ліхачевскөј“ да „Когвөләкса“ колхозжас көсжомны пөрјөдлыны го- сударствоös

Ношолса „Ліхачевскөј“ да „Когвөләкса“ колхозжас го-сударство-лы бур качествено ңак сдајтөм пығді көсжомны сдајтын шогмытөм лок ңань. Ліхачевскөј колхоз вајома заготпуктө 280 кілгр. ңань—су көждес сортіруйтөм болж сө да улдес, кодес за то пріміттіма, но вајесе мұрдом көліс сель по складас ез ну бөрео. А „Когвөләк“ колхоз вајома уль су кодес бара-жө лои бөр ыстома.

Тащом ужесе колхозса юралыс жасс колө выкыны қыв күттөм.

Федунев.

Кіно оз овлы

„Тыдор“ колхозд коркөд волісны „Гев кіно“ рајонувса отдељеніндеги представітеліяс, колхозд воеин да вісталоны мұж колхозынкласкод кіно да обслужітөм мөгін колө вочны договор, і секі екімдамө бид толы оны петкөдліны кіно қыкыс: Колхоз правлеңіje, колхозынкласкод ошкөм улын Гевкіно-көд вочжыс договор. договорын „Гев кіно“ Рајотдељеніjеса ужалыжас індіншы қыкыс бид толы оны петкөдліны кіно. дого вор вочомсан көліни ңан уна толыжас, а кіноңталунд өз-на волыны.

Јөрг Іевлев тенесінде јувалам корноб петкөдланып „Тыдор“ колхозса колхозынкласкы кіното.

Т.

OPC da Гельпо складјасын пың заразітім ны кљещон

Кодлы удајтыліс пыравны Абжа чојса OPC da Гельпо складјас, тө бидін сез адұасны уна пожтып ңелүчкілас. Меднерво індам OPC вылд, тані складас күш жоқас под складкајас пуктавтіг течомны пың мешкілас 10 сүдташ, сені жо пың мешкілас дінас ід, здр да шыдос мешкілас, чері бөчкајас, конфітер ской յашкілас, тарајас, разноті үзіл да с. в. Склад гогорыс болота код найт, тырбма ва канавајасын, код баң складас покті став заразас. Складас фәнінфекција—склад строітімзаныс абу-на волбма.

Та вәсна складас 90 тонна пың ставыс заразітім кљещон. Шыкода 2 бөчка жын чері да әні Опарі нало вајомны 2 бөчка щыном камбала.

Складовщикын ужалыс комсомо леңец Шулеев Азікріт да Рајорсын յуралыс коммунист Можегов абу адұмын тајо ңелүчкіассоб қытқоц абу індімні тајо ңелүчкісін кәрса уполномоченнійлас.

Абу буржык складјасын і вәльпо

Учет да охрана шогмытім омөл

Герісса „Горыс“ колхозын бригадирләрдін учет пуктім шогмытім да լоқа, гіжалдын лунужес колхоз ңікілас вісталом бері, а бз прозер һајтны коди мынта ужаліс луннас. Ужалан вынсі растановітім кыз суро да вәчіні кодлы мын суро.

З-бд бригадаын вартім бөрын чистої весалом ңаң 7,5 мешкі коломаабе гумна вылас да ставыс мундасо

лон. Нан відан складыс—просто пілетеңкод стенајасас коластјас вершік, а мукблаас веет, пітілдік віжалб, жожыс абу, сомын пукталомааб пошијас і тајо „складас“ відомааб 78 ғурс кіло нан і си дінин жо шош шыдес мешкілас тыртім бөчкајас да мукбд утілсір жо, Складовщик Стрекалов унаю віставлма Гельпоса յуралыс, мын тані ңаңын вермас шыкны, но Гельпоса յуралыс Клементьев. а щош і Рајсојузса веңкілділік та выл абу обрағтілімни вұманды. да сілжо қызы і OPC-лен став пыңыс заразітім кљещон, әні мед бирдін клемшсө вәльпо катадл ңаңын левенід театр, да течомны бараж жоқтім інд.

Гельполін сілжо шогмытім алоқа күш жоқас течомны складассов, чут зерштас-кб, став ңаңыс кутас мунны сов вылас.

OPC da Гельпо складјас вылд колб відомыны рајпрокурорлы да ңаң щыкідомыс мыжајассө қыскыны чорыд кыв күтімб.

бөбдајтны, а колхозса յуралыс локтас да әбас өті мешкі і колхоз ыкјас воім бөрын յуалб, унааб вар тід то најо вісталасы 6,5 мешкікоз і тідны мынта вартімни. Кор колхозса յуралыс петкідас мешкіс, то ставыс фівујтін. Тајо вістало мын урожай ідралмын шогмытім пуктім вәшеміжаскід тыш.

Вахнін.

Машіна сулөдіні, а вунданыс вундытім

Абјачојса „Остаповской“ колхозын правлеңінійса ужалыс жас, оз донјавны вічму ужалан машінајас да ез-на прамоја петкіділіні му вылас вундынис, пунктіні помка, мын оз ужав машінаис. Оз ужав сы вәсна мын оз күжны вәйшітінініс машінаас. А Рајзобау унаю корлісны мортіс машінаас уж алысін велідім выл, но прав

леңіній ез ыстыв,—шүони мініп велідітігіс кутам ужавынис. А кор заводтісны вундынис ынітік оз саммыны да бара еновтісны.

Колхозса յуалыс Ліхачев лыс корам, корені машіна до рын ужавын күжіс мортіс да ужідін вундан машінаас бидлун да тыр нагрузканды.

Ас-морт.

Комбаініас строітім кузда август төлісса план тыртіма 141 процент выл

Комбаініас вөчіс заводјас август төлісса план тыртісіні 141,7 проц. выл. План обріті 1350 комбаін. пығділі леңіма 1914 комбаін.

Көкжамыс төлісса план тыртіма 101% выл. 1935-д воян леңіма 18640 комбаін.

TASSC.

Шучальін І. Л. шорыні чајтілік качествоён

Читајовса „Жүгөр колхозын шорынк Шучальін Ілья Лаврентьевич вөвjasлы сіjесjassö вөчаломын оз төждісін бур качество вәсна, мын поінда вөвjasлопп став це поміасыс деjмаломабо.

Кор колхоз вәлі коммуна уста вән, то секі Шучальін прісвоіт лома коммуналыс күcік да быд во вочо 5-3 гоз сапб. Колхоз правлеңінібын колб відомыны Шучальін Ілья выл да гребујтны сымы шорынчајтімнін бур качество воя уж.

Zorkij.

Грузіткы 80 ғурс вагон суткі

Август 6 д лупо „Максім Горький“ ңіма парк күлтүры і отыха ын чукортісны Московской көрттуј үзіліш 35 ғурс көрттуј вылын ужаныс. Најо локтісни сывылә, медым пасыны медвоцца вәрмім лунсі і спловітіні транспорт ужын медвоцца кывкутана кадын төвса перевозкајас кежлә, медым выполнітіні погрузка күза Сталинской план.

Мітінг веостіс НКПС—політициправлеңінісса начальнік тімін жорт.

Медвоцца кыв вәлі сөтіма НКПС-са комісар Лазар Моисеевіч Каганович жортлы. Асоң реч сөйгілінде аплодіментіасын оржілдімбін Каганович жорт посвятытіс өніма кадын жеңілін-дорожній транспорттыс состојањіесін петкіділім выл, петкіділіс сымы медвоцца успехјассө і індіс вою выл судалана могас.

Көрттуј вылын ужалиссаңдын тащом-жо собраніејас мунісны Мәскеуса мукбд парк күлтүры і отыхајасын. Сілжо і мукбд карасын.

Чукортчын жо жортлык Каганович жортлы радио пыр передавајтім речсі. TASSC.

Күзінєцов төргујтінів жаскід

Ләстранхоз бердса орсын 1-д номера лавкашын вузасыс Күзінєцов лавкаас рытын 6 час бөрін ныважаскід ігнаебін щобыда төргујтілівло. Танса отдор Күзінєцовды щобыда адзан коджурон.

Рајорслы колб Күзінєцовдың чирыштын 6 час бөрін лавкааб ныважассөләзбіс. Ібебед.

Герніосса обществоность празнујтö кулацко по З вosa паспортјас вежлалом

Герніосса обігсбет пазтаин авгууст 29-30-од лунясі кулъцко-поповскоб прањник „спаслуню“ унжык јозыс еновтёмны став ужсб да муноімны вічкоб, дај локтёмадо шош і Абячојса колхозънікјас поплы „ыжыд урожај“ кором вылб, колхозын нійтік час воштытог урожај idралом региджа кадон-ештодом пыдаі. Та јо луннас лунтыр оікт куза гармошиајасын ветліндісны—празнујтісны юом јөз. А Герніосса обществоность урожај idратан уж еновты-сяжасын көзасын пыфы колхозјасын масбөй уж кулацко поповскоб прањник прањицајтёмлю вредсб колхозънікјаслы разјаємітім пыфы аеныес возглавляйтісны юмлас. Гіктсбетса оекретар Смолев юмласын сееза пыр юісны.

Вірпункса начальник вежле Вахын Селан да старшій феєратык

Тропімов Ал-др лөләкоб кодон, веглбони керкаю керкаб, а аеныес шу віләни „мі-вербујтам борд јөзс“, „Гејател“ колхозын 2-од біргадыс біргадір да „Горыс“ колхозын 1 ој біргадыс біргадір јөзс ыстомын уж вылб, аеныес лунтыр юісны, а МТФ ын юралыс Герніосса күк лун юіс, а којмод лүнсі спок мөлла пожіс ез ужав.

Служашајас юбм юлыш матерјал волі ветома профорг Іельін юртлы но сій бінд на ыекущом мера ез пріміт, актівдес уборка уж абу-на моблізуютсма.

Празнујник З-од лунб колхозънікјас петісны уж вылб сомын 9-10 часын а машінајасын заводітісны ужавныс 11-12 чассань. Та вісна колхозјасын став ужыс көлб борд.

Колхозънікын мөг ужыс біндес 5 мындалымын, соцорфысом біргадајасын пактодомын ештодны уборка уж.

Вахын Н.

Клементьев прінуд рабочык Рочеваён да Самојловадын көсжомы бурмодомын ужсб

Абячојса сельпоны юралыс Клементьев юрт сельпо столбовій побараб бостома прінуд уж вылб 1 волі кежлі судітім Рочевадес, столбовій юралыс, Гікова местад бостома Самојловадес кодос 1933-од волі вітлілісны сельпо столбовій, Віртранхозы вітлісны уж вывояс. А Клементьев юрт ас воланас, кота ревкомісія ез щекты тајо јөзс бостомы, но најдес бостома.

Ташдом ужалысјас віснаң сельпо столбовійн ѡбедајтыјас сомын феңгасоб віләни-оббодыс супапод 2-3 шай саяс, а ынномын оз поѣт. Самојлова да Рочевадын ужавны заводітімсан ѡбздыслан порцијајасын чінісны. Мыла? сыла мыј Рочевады Самојловадын ужсб ыекод оз кота пітрольрујт. Сельполье корам пырыс вештыны уж вылыш.

Снајпер.

Көзомы 25 пуд нөдом су

Абячојса „Тыдор“ колхоз араса көзомы 25 пуд нөдом суён. Колхозънікјас кірлісны сіјеобс сојны, а көзны выл суён, но колхозес жура

лыс Туголуков ез ѿглагітчи А ыні пөдом көждысін көзомон мувылас ыніном абу чужбма, да выль су вартом борын лойылпоб көзны.

Худајев Раїсполкомо вајодало віна

Рајфо бердса страховій ужку куза інспектор Худајев віна ю воміяжкод тышкаоби пыфы кодко родаіл вінасін ужаданіас.

Сентябр 1-од лунб Худајев мөддома вінала Раїсполкомса стёргіка Туголуковадес коди вајома

1,5 літра да си пыщкыс кодко Раїсполкомас жо гусалома літра жын.

Раїсполкомы колб віләдліны Худајев вылб, да учреждеңійд віна вајадомын чірышти,

Т.

„Трактор“ колхоз вузаліс 18 ц. јөв

Читајовса „Трактор“ колхоз јөв заготовка план тырттом борын, ву

заліс вольноја 18 центнер јөв. Іельін.

З вosa паспортјас вежлалом кодес волі ветома 1933-од волі местајас вылын қытой мувіс паспортізација ССОР-са совнарком 1933-од вosa январ 14-од луна 43 номера шуда сөрті, мөдас нүдесіні 1935 вosa август толығас, Віль паспаспортјас мөдасны сөтавын став гражданілы 5 вosa срек кежлі гөрд армія 1935 вosa ирізыважтысјас қынці коджаслы лөбөдома ётік вosa паспортјас.

TACC.

Женібылік сігналјас

Абячојса Кустпром артельнін юралыс Колупаев юрт, артельніс ужсб бурмодом вісна төжды сом пыфы дыргын төртін сомын ювід ас бірсаңын ювімас қыскома щош і біргадір Стрекаловес код 3 лун юісны, а ужалысјас відчылены юралыс да бірга дірліс уж индом. Кодлы мөг відлодж Кустром артель вылб, а торға він шаңык Котупаев выл.

* * * Чигајовта „Віль туї“ колхозын юралыс Кустышев М Ф-лы біргадір Андреев вітавлому миј сиән көждысін сомын 20% чужан луна і сійбін көзін оз поѣт, но Кустышев пылді ез пұкты Андреев лью вісталомес, да којмадо чужтім пөдом көждыснас і оні мувылас ыніном абу чужбома. Коло коромы мұжасоб чужтім көждыс која ломыс да колхозънікјасын дун ужас ползатог відомыс,

Колхозънік.

* * * Абячојса Остаповскоб колхозын ревкомісія абу-на проверітіб ма колхозын ужсб. Ревкомісія юралыс Ліхачев Егор Алексеевіч і сійбі ез на ыекущом отсөт сөт колхозас ужсб бурмодом мөгнес. А нүдді выль пырыс колхозънікјас пійни сорын, мөд на јо вүндісін аслинис өтка овмбес ас дырі көзлөм сүсө.

Ліхачевес ташдом ужсб коло чорыда чірышти.

Кызыло.

Отв. ред. пыфы О. ТІМОНІН.